

BORUSAN CAT КАРДАРЫ ЖӨНҮНДӨ МАНИФЕСТ

1. БИЗ УБАДАЛАРЫБЫЗДЫ АТКАРАБЫЗ, АЧЫК-АЙКЫН ЖАНА АК НИЕТ ИШ АЛЫП БАРАБЫЗ.

- Биз дайыма ишти белгиленген мөөнөттө аткарууга жана кардарларды бүтүндөй процесстин жүрүшү тууралуу кабардар кылып турууга аракет жумшайбыз.
- Биз убадаларыбызга бекем турабыз.
- Биз кардарларыбыз менен мамиледе жоопкерчиликти жана ырааттуулукту сактайбыз.
- Биз ак ниет иш алып барабыз.
- Биз рационалдуу ой жүгүртөбүз жана фактыларга гана таянабыз.
- Биз өз мүмкүнчүлүктөрүбүздү билебиз.
- Биз дайыма окуп-үйрөнүп турабыз, өнүгүү үчүн максаттарды белгилейбиз.
- Биз мыкты болууга умтулабыз жана кардарларыбыз үчүн чечимдерди табуунун үстүндө талыкпай иш алып барабыз.

2. БИЗ ЭТИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ САКТАЙБЫЗ ЖАНА АДИЛЕТ АТААНДАШТЫКТЫ СЫЙЛАЙБЫЗ

- Биз кардарларыбызга жана жалпы Borusan Cat. компаниясына пайда алып келген адилет атаандаштыкты сыйлайбыз жана колдойбуз.
- Биз бизнес жүргүзүүнүн негизги принциптери менен макулбуз жана аларды сактайбыз.

3. БИЗ КАРДАРЛАРЫБЫЗДЫ УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ КЕЛЕЧЕККЕ КАРАТА ЧЕЧИМДЕР МЕНЕН КАМСЫЗДАЙБЫЗ.

- Биз кардарларыбыздын ийгилиги үчүн иштейбиз.
- Биз кардарларыбыз менен кызматташтык ичинде өнүгөбүз.
- Биз оптималдуу чечимдерди кардарларыбыз менен бирге издейбиз.
- Биз кардарларыбыздын үмүт-тилектерин түшүнүүгө жана алдын ала билүүгө умтулабыз.
- Биз кызматтар менен чечимдерди кардарларыбыздын муктаждыктарына ылайык беребиз.
- Биз эң мыкты чечимдерди табуу максатында кардарларыбыздын бизнесин изилдеп чыгабыз.

4. БИЗ КАРДАРЛАРЫБИЗДА ЖАРАЛГАН МАСЕЛЕЛЕР МЕНЕН ЧАКЫРЫКТАРДЫ ТҮШҮНӨБҮЗ ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДҮҮ ЧЕЧИМДЕРДИ СУНУШ КЫЛАБЫЗ.

- Биз маалыматтарды билимге айлантып, чечимдердин эң мыктысын проактивдүү сунуштоо үчүн келечектин чакырыктарын божомолдойбуз.
- Биз анализ жана божомолдоо үчүн технологияларды колдонобуз жана көйгөй жаралганга чейин анын алдын алууга жетишебиз.
- Биз кардарларыбыздын бизнесин өнүктүрүү үчүн индивидуалдуу, узак мөөнөттүү жана пайдалуу чечимдерди иштеп чыгабыз.
- Биз ээ болгон мүлктүн толук баасын эске алуу менен экономикалык жактан натыйжалуу чечимдерди сунуштайбыз.
- Биз индивидуалдуу чечимдерди сунуштайбыз.

БИЗ СОНУН ДҮЙНӨ ҮЧҮН
ЧЕЧИМ ТАБАБЫЗ

5. БИЗ ИННОВАЦИЯЛЫК ЧЕЧИМДЕРДИ ПАЙДА КЫЛУУ ҮЧҮН ЗАМАНБАП ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ КОЛДОНОБУЗ

- Биз чечимдер менен камсыздоочу катары компаниянын тез өнүгүүсү үчүн жаңы технологияларды колдонобуз.
- Биз дүйнө жүзүндөгү технологиялардын өнүгүүсүнө байкоо жүргүзүп, алардын эң мыктыларын кардарларыбыз үчүн ылайыкташтырабыз.
- Биз чечимдерибизди кардарларыбызга сунуштоо үчүн ар кандай инструменттер менен ыкмаларды колдонобуз, мыктылайбыз жана өркүндөтөбүз.

6. БИЗ КАРДАРЛАРЫБЫЗДЫН ОЙ-ПИКИРИН СЫЙЛАЙБЫЗ.

- Биз кардарларыбыздын оюн эске алуу менен иш-аракет аткарабыз, алардын пикирлеринин негизинде чечимдерибизди жана процесстерди мыктылайбыз.
- Биз эң мыкты чечимдерди сунуштайбыз жана аларды үзгүлтүксүз мыктылап турабыз.

7. БИЗ АР ДАЙЫМ АЛДЫДА ЖҮРӨБҮЗ ЖАНА ДЕМ БЕРЕБИЗ.

- Биз алдыңкы катардагылардын ролун аткарабыз жана тармактын өркүндөөсүн илгерилетербиз

8. БИЗ ДҮЙНӨ ЖӨНҮНДӨ КАМ КӨРӨБҮЗ

- Биз туруктуу дүйнөнү жана коомду жаратуу үчүн иш алып барабыз.
- Биз ресурстарыбызды натыйжалуу пайдаланууга олуттуу көңүл бурабыз.
- Биз иш алып барган тармакты өнүктүрүүгө умтулабыз.

Бул Манифест менен, жогорку тейлөө стандарттарынын принциптерин жетекчиликке алып, биз Кардарларыбызды сыйлап, аларга биз менен өнөктөштүк ичинде ишенимдүүлүктү жана ыңгайлуулукту кепилдейбиз.

Биз **БИЗ СӨНУН ДҮЙНӨ ҮЧҮН ЧЕЧИМ ТАБАБЫЗ** деген максатыбызга Кардарларыбыз бизге ыраазы болгон жана биз менен иштешүүдөн ырахат алган учурда гана жете аларыбызга ишенебиз.